


# ТАРБИЯЛЫК СААТ

Тема: Насвай ден соолукка зыян



Аткарган: Абдраимова Гулзина

## **Насвай – ден соолукка зыян.**

**Сабактын темасы:** Насвай - ден соолукка зыян.

**Сабактын максаты:**

1. Окуучулар насвай, тамеки жана алардын зыяндары жонундо маалымат алышат.
2. Окуучулар насвай, тамеки тартуу оз ден соолугу учун зыян, маданиятсыздык, адепсиздик экенине ынанышат.
3. Сергек жашоо мунозуно, насвайга, тамекиге карши акцияларга умтулууга болго тузот.

**Сабактын жабдылыши:** таблицалар, суроттор.

**Сабактын журушу:**

1. Уюштуруу.

Жакшы маанай тартуулоо. Ар бир окуучу жанындагы окуучуга жакшы каалоолорун айтат.

2. Киришүү учун суроолор:

- Насвай колдонуунун кандай зыяндары бар деп ойлойсунар?
- Жакындарынардан, тааныштарынардан насвай колдонгондорду билесинерби?
- Алардын насвай чеккендери силерге жагабы?
- Адамдар эмне учун тамеки тартышат деп ойлойсунар?

3. Жаны тема боюнча керектүү маалыматтарды беруу.

Насвай, тамеки тартууга конгон адамдарды медицинада токсикоман- деп айтышат. Бул ото жаман адаттар экени жана ден соолукка канчалык зыян келтирээри жонундо бугун кенири талкуулайбыз.

Адегенде насвайдын курамы эмнелерден туралын карап королу. (мугалим таблицадагы маалыматтар менен тааныштырат)

Насвайдын курамы:

1. Тамеки
2. Чыланган ақиташ
3. Тооктун кығы
4. Осумдук кулу

Эми балдар, насвайдын ден соолукка тийгизген таасири жонундо маалыматты окуп королу.

5. Борбордук нерв системасы – тез-тез күжүрдануу, чаржайттык, конул чогуу, эс тутумдун начарлашы, баш оорулар.
  6. Ооз кондойу – ооздон жагымсыз жылтардын чыгышы, тиштердин саргайышы, тиш кондойлорунун ачышып оорутушу, ооз кондойундо жаракалардын пайда болушу.
  7. Журок-кан тамыр системасы – тамырлардын ичкериши, негизги (баш жана журок) органдарына кычкылтектин жетишсиздиги, журоктун тез-тез согушу.
  8. Ичеги карын тутуму – конул айнуу, кусуу, ашказандын оорутушу, ичин отушу, гастрит жана ашказан жарасы.
  9. Репродуктивдуу системасы – жыныс гармондорунун активдуулугунун томондошуно алыш келет.

Эми балдар, насвайдын жасалышы жана анын кесепттери жонундо DVD дисктен королу (окуучуларга атайын даярдалган диск коргозулот).

Ал эми «Тамеки насвайга караганда зыяны азыраак болуп журбосун?» -деген жанылыш ойго баргандар болуп калышы мумкун. Анда тамеки жонундогу окуучулар даярdap келген докладга конул буралы. (даярданып келген окуучулар доклад окушат).

1-окуучу: Алгачкы адамдар ачкачылыкка чыдабай сигарет чеккен, себеби өздөрүн ток кармагандай сезишкен. Ошондогу адамдар «сигаро»-деген чөптү кургатып, аны мүшөккө салып чегишикен. 1942-жылы 27-сентябрда Испаниялык саякатчы Христофер Колумб Кубанын жээгиндеги Гаити аралына барат. Ал жердегилер «сигаро»-деген чыгарышат. Алар тутунун жутушуп мурдунаң чыгарышат. Алардан матростор үйрөнүшөт, андан кийин өлкөлөргө тарайт. Ошентип Гаити аралынан Табаго аймагына андан алган өсүмдүк 1494-жылы башка өлкөлөргө тарайт. 18-кылымдын 30-жылдарында Швед окумуштуусу Карл Линней Европада биринчи болуп тамекинин өстүргөн. Жан Никонун атына «Никотин»-деп айткан, Жан Нико Франсуздардын Португалияга жиберген өкүлү болгон. 1566-жылдын башында оорудан айыга албай жүргөн Франсуз королевасы Екатерина Медичеге баш ооруганда жыттоону сунуш кылат. Ага кургак жалбырак жиберген. Ошентип падыша сарайындагы ак сөөктөр арасында тамеки жыттоо модага айланган.

1634-жылы Европадан Россияга келет. 30-май тамеки тартуунун күнү деп аталып калган. Тамеки жалбырагынын составынан «никотин»-деп аталган алкалоидди биринчи болуп 1828-жылы окумуштуулар Носель жана Рейман аныктаган тамеки 2ге бөлүнөт.

2-окуучу: Тамеки жалбырагынын составында төмөндөгүдөй топтогу заттар бар. Белок 10%, углевод 20%, органикалык кислота 10%, чайыр 10%, эфир майы 1%. Тамекинин кара майында декоть деген 100гө жакын химиялык заттар кездешет. Алар бензопирем, бензатрацент, мышьяк, полициклдуу углеводдор бар. Ден-соолук комитетинин билдиргенине караганда тамекини катуу тарткандардын өмүрү сөгиз жылга кыскарат.

Жер шаарынын калкы жылына 12млрд пачка папирос жана сигарет тартат. Ыргытылган тамеки калдыктарынын массасы 2,500 тонна болот. Тамеки тарткандар отмосферага жыл сайын 720 тонна синил кислотасын, 584000 тонна аммиак, 108000 тонна никотин, 600000 тонна кара май, 550000 тонна ис газын чыгарат. Фармологдордун маалыматы боюнча 1 куту сигаретти тарткан адам 0,0012г синил кислотасы, никотин 0,64г, аммиак 0,9г, 1г кара май организимге кирет. Эгерде 30 жыл күнүнө бир пачка папирос тарткан адам өпкөсү аркылуу 5,5кг чайыр, 160кг тамекинин түтүнүн, 1,5кг никотинди өткөрөт. 6,7 мг адамды, бир тамчы никотин атты өлтүрөт. Биринчи жолу тамеки тартканда өзүн жаман сезип, көнүлү айныйт, кускусу келет, жүрөктүн согушу күчөйт, эсинен танып калат. Никотинге көнүп калганда тамекиге зыяндуу таасири басандап, анын жагымдуу дүүлүктүргөн таасири гана сезилип калат.

3-окуучу: Тамеки тартканда өпкөнүн рак оорусу менен 10 эсе, кекиртек рак оорусу менен 6-10 эсе ооруп калуу мүмкүнчүлүгү артат. Кызыл өңгөч рак оорусу менен ооруган 100 кишинин 90ну тамеки тарткандар. Тамеки

тартпаган адам тамеки тарткан адамдын жанында бир саат отурса ал тамеки чеккен адамдай зыян тартат.

Статистикалық маалыматтарга таянсак тамеки тарткан аялдардын төрөгөн балдарынын 40%на чейини өлүмгө учурайт. Никотин кан тамырларынын ички бөлүгүн сезгентет. Тамеки тарткан адамдар «Стенокардия» оорусу менен оорыйт, бул оору мезгил-мезгили менен жүрөктүн булчундарына кан жетпей буулуп, көкүрөк сайгылашып катуу оорыйт. «Стенокардия» оорусу миокарддын инфаркты деп аталуучу жүрөктүн оор дартына алыш келет. Бул оору менен 80%-тен көбү тамеки тартуу себебинен. Ошондой эле кургак учук, бронхит менен оорушат. Фагоситоз козгогуч начар иштейт. 75% аялдар оорыйт, себеби тамеки тартуучу инфарк менен 12 эсе тамеки ар кандай ашказан жарасы менен 97% чылым тарткандар оорушат. Никотин С1, В1, В2 витаминдерин 20 эсе азайтат. Эгерде папирос чексен 3%, сигарет чексен 6% никотин уу затын өзүнө аласын.

Бышыктоо.

**Мугалим:** Кордуунорбу балдар, насвай канчалык зыяндуу жана булганыч нерсе экенин? Ошондуктан, балдар, эч качан насвай жана тамеки деген нерселерди оозунарга эмес колунарга да кармабагыла!

Эми балдар, насвай жана тамеки жонундо макал-лакап, накыл создордон билесинерби? (окуучулар айтышат).

## **ЭЛДИК МАКАЛ-ЛАКАПТАР.**

Тамеки чексен көпкөндөн,  
Көк жөтөл чыгат өпкөдөн.  
Ким чексе тамеки же нас,

Ал адам өзүнө-өзү кас.  
Тамеки ақмактанбай күйөт,  
Ал бекерпоз адамды сүйөт

## **НАҚЫЛ НАСААТ СӨЗДӨР:**

- «Тамеки бүткөн бойго зыян келтирип, акыл эсти бузуп, бүтүндөй улутту мокотот». (О. Бальзак)
- «Никотин эске тутууну начарлатып, жөндөмдүүлүк менен эркти бошотот». (Н. А. Алексим)
- «Тамеки тартуу аңкоолук». (В. Гётте)
- «Мас болуп-жиндиликке машыгую» (Пифагор)

**ЖЫЙЫНТЫКТОО.**

Насвай колдонуу жана тамеки тартуу менен адам оз ден соолугуна жана жакындарына канчалык коп зыян алып келээрин түшүндүк деп ойлойм. Бул жаман адаттын дагы бир окунучтуу жери, тамеки тартууга конуп алган адам аны таштоодо ото кыйналат. Кээ бир эрки бош адамдар таштай албай журо беришет. Озундун ден соолугунду озун кургаткын келбесе, насвайдан жана тамекиден жаа бою качканынар он.


Тамекинин кулу болуп жашаганча, сергек жашоо мунозун тандап, куунак жана бактылуу, оорубай жашаганга аракет кылууну озубузго адат кылалы.

# Тарбиялъык саат

2019-2020 – ОКУУ ЖЫЛЫНЫН БИЛИМ КҮНҮНӨ

КАРАТА БИРИНЧИ САБАК:

**“БҮГҮНКҮ КҮНДҮН КЕСИБИ САНАРИПТИН  
КЕЛЕЧЕГИ”**



*Класс жетекчи: Байқұчукова Даанагүл*

## «Бүгүнкү күндүн кесиби санараптин келечеги»

**Макеттар:** Билим берүүчүлүк: “санараптештириүү” түшүнүгү жана санараптештириүүнүн коомдун өнүгүүсүндөгү ролу менен тааныштыруу;

1. Опуктүрүүчүлүк: окуучуун логикалык ой жүгүртүүсүн остируүгө жардам берүү, уккан маалыматына талдоо жүргүзүп, оз оюн кыскача билдирие алуусун остируү жана калыптандыруу;
2. Тарбия берүүчүлүк: оз иш- аракеттерине жоопкерчиликтүү мамиле кылууга тарбиялоочу шарттарды түзүү.

**Колдонулуучу методдор жана формалир:** аңгеме, акыл чабуулу, топтордо иштөө, видео көрсөтүү.

**Каражаттар:** класстык такта, проектор, компьютер, таркатылуучу материал.

### Сабактын жүрүш

Сабактын этаптары	Мугалимдин ишмердүүлүгү	Окуучулардын ишмердүүлүгү	Убактысы
Сабакты психологиялык-педагогикалык уюштуруу	Саламатсыңарбы, балдар. Силерди жаңы окуу жылынын башталышы менен күттүктайм.	Мугалимин жана классштарын жаңы окуу жылынын башталышы менен күттүкташат.	1 мүнөт
Гимн	Келгиле, бүгүнкү салтанаттуу күндү Кыргызстандын гимни менен баштайбыз	Бардыгы орундарынан туруп, он колун жүрөгүнө кооп ырдашат.	5 мүнөт
Сабактын темасы менен тааныштыруу	Сабактын “Санарап технологиялары адамдын турмушунда” деген темасы боюнча кыскача маалымат берүү.	Балдар мугалимдин маалыматын угушат.	5 мүнөт
	Балдар, силер Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун 2019 – жылды <b>“Өлкөнү санараптештириүү жана региондорду опуктүрүү жылы”</b> деп жарыялаган жарлыгы менен таанышсыңарбы?		
	Азыр Кыргызстандын дээрлик ар бир жаранында интернет желесине чыгууга		

мүмкүнчүлүгү бар телефондору, көпчүлүгүнүн үйүндө компьютерлери жана планшеттери бар. Ишканаларда, фирмаларда да компьютерлер бар. Алар ар кандай программаларды – электрондук эсеп – қысапты (жумушчулардын айлык маянасын эсептөө, фирмалардын киреше – чыгашаларын көрсөтүү ж.б.) жүргүзүүгө, чиймелердин 3D басылмасы боюнча жасоого колдонушат.

Компьютер өндүрүшкө гана жардам бербестен, билим берүү тармагында да чоң мааниге зээ. Мисалы, Бишкек шаарында 1-класска электрондук жазылуу аркылуу барышат. Компьютер дароо эле баланын жашаган жерине жараша кайсы мектепке баарын билдириет. Көпчүлүгүнөр мектептерде электрондук журналдар жана күндөлүктөр бар. Жакында алар бардык мектептерде болот. Көбүнөр электрондук платформаларда жайгаштырылган iBilim жана Билим Булагынын материалдары жана сайтындагы электрондук китептер менен тааныш болсоңор керек.

Бейтапканага да он – лайн түрүндө жазылууга болот, ал эми саламаттыкты сактоо жаатында көп жылдардан бери телемедицина багыты бар. Анда алыскы аймактарда жашагандар дарыгерден дартты аныктоо үчүн кенеш же кыйын операция жасоодо адистен он- лайн түрүндө жардам болот

Мына ошентип, компьютердик – санараптик технологиялар адамдарга жашоонун бардык чөйрөсүндө жардам берет.

Келгиле, азыр мен айткан маалыматтын негизинде санараптештируү деген эмне экенин аныктайбыз.

*Санараптештируү* – бул маалыматты аналогдук жол менен берүүдөн санараптик жол менен берүүгө өтүү.

**Санарап технологияларын эмне үчүн колдонообуз?**

Биз санарап технологияларын ар кандай процесстер (уюштуруучулук, бизнес ж.б.)

Окуучулар  
“санараптештируү”  
түшүнүгүнүн  
аныктамасын берүүгө  
аракет кылышат

натыйжалуу, сапаттуу болуусу, замандын арышы менен жүрүү үчүн колдонообуз.

Санаарип  
технологияларын  
адам турмушунда  
колдоноот

Балдар, айткылачы, санаарип технологиялары эмнеси менен пайдалуу болушу мүмкүн? Кандай деп ойлойсунар? Мугалим ақыл чабуулу технологиясын (окуучулардын бардык жоопторун тактага жазат, алардын бири – биринин жообун сындалп, баа берүүгө жол бербейт).

*Мугалим керек болгон учурда окуучулардын жоопторун толуктап турат:*

- *жашаган жерине карабастан соодасын өнүктүрүүгө жасы мүмкүнчүлүктөр (интернет – соода);*
- *электрондук төлөмдөрдүн жасана мобилдик банкингдин өнүгүүсу: аймактарга банктык тейлөөлөрдүн санын жогорулатуу керек;*
- *өлкөнүн туристтик мүмкүнчүлүктөрүн активдүү алдыга жылдыруу жасана жер – жерлерде аймактык туризмди өнүктүрүүгө түрткү болуучу социалдык түйүндөр аркылуу интернет – брондоону көңири колдоонуу;*
- *кичине жасана орто бизнестин субъекттерине консультациялык, маалыматтык жасана башка колдоолорду көрсөтүү;*
- *дистанттык билим берүү. Жашаган жеринде эле билим алуу мүмкүнчүлүгү. Ден соолугу чектелген адамдардын билим алууга мүмкүнчүлүгүн жеткиликтүүлүгү.*

Ақыл чабуулуна  
катышышат.

3 мүнөт

#### 5-6- класстар үчүн топтордо иштөө.

Балдар, биз ИТ-технологияларынын жардамы менен көптөгөн маселелерди чечүүгө боловуна токтолдук, бирок мында ар кандай көйгөйлөр да жарагалбай койбийт экен.

Санаарип технологияларын жашообузга киргизүүдө ар бирибизди кандай коркунуч күтүшү мүмкүн?

Окуучулар  
технологиялардын  
киргизилишине  
байланышкан ар кандай  
коркунучтар боюнча  
суроолорго жооп  
беришет

3 мүнөт

- адамдарды компьютерге алмаштыруу,
- жумуш орундарынын кыскарышы;
- акча каражаттарын уурдоо;
- жеке маалыматтарды уурдоо;
- хакерлердин иш- аракети;
- террористтик уюмдарга жана ар түрдүү секталарга адамдарды тартуу үчүн интернетти колдонуу
- жалган маалыматты таратуу (“фейк маалыматтары”);
- компьютердик вирустардын ж.б. айынан маалыматтарды жоготуу.

Келгиле, биз бүгүн силер менен эмне кылганды Интернетти колдонуу коопсуз болорун түшүнүүгө аракет жасайбыз. Класс топторго бөлүнөт, ар бир топ 3 суроого жооп берет:

1. Интернетте эмне кылууга болот?
2. Интернетте эмне кылууга болбайт?
3. Интернетте иштөөдө кандай эрежелерди колдоном?

Топтор ишин презентациялагандан кийин аларды тактага/ маалымат тактасына илип, балдарга “Эскерткич” таркатылат.

#### **«Интернетти колдонуунун жалпы коопсуздук эрежеси»:**

1. Интернетке кошуулунун алдында компьютердин вируска карши коргонуусунун күйгүзүлгөнүн текшергиле. Программалык камсыздоону коргоо версиясын жаңылагыла (керек болгон учурда);
2. Компьютерге зыяндуу файлдарды жүктөөгө алып келүүчү гиперсылкаларды активдештирбегиле;
3. Компьютерге тааныш эмес веб – сайттардан программалык камсыздоону орнотпогула;
4. Тааныш эмес веб – сайттарга жайгаштырылган баннерлерди (рекламалык же көнүл ачуу мүнөздөгү) активдештирбегиле;

Топторго бөлүнүү

2-3 мүнөт

Топтордо иштөө

5-7 мүнөт

Ишти презентациялоо

Ар бир топ –  
2-3 мүнөттөї

1 мүнөт

5. Эгерде электрондук почта аркылуу жөнөтүүчү силерге тааныш эмес болсо, ал жөнөткөн файлдарды ачпагыла;

6. Интернетте өздүк маалыматыңар менен бөлүшпөгүлө;

7. Колдонуучунун атын, пароль талап кылган корголгон сайттарды колдонгула. Пароль тамга жана сандан турган, 8ден кем эмес символдордон туруусу керек. Ал көпчүлүкө белгилүү жөнөкөй сөздөн же даталардан болбоосу зарыл;

8. Интернет аркылуу таанышкан адам менен жолугууга көнбөнүз, сүрөтүнүздү жөнөтпөнүз, өзүнүз тууралуу маалымат (толук аты- жөнүнүз, дарегиңиз, мектебиңиз, сабактарыңыздын жүгүртмөсү, үй- бүлөнүз ж.б.) бербениз;

**Бул эрежелерди окуучулар бүт окуу жылы бою сактоого тийиш**

Эгерде убакыт болсо, сабакты бышыктоо үчүн Интернет тармагындагы коопсуздук жөнүндө видеоролики көрсөтүүгө болот.

2-5 мүнөт

**7-8- класстар үчүн топтордо иштөө.**

Мугалим алдын ала мектеп жайгашкан аймакта өнүгө турган кластер тууралуу маалыматты даярдайт.

3-4 мунөт.

“Аймактардын экономикасынын тармактык түзүлүшүн үйрөнүү төмөнкүдөй кластердин өнүгүүсүн көрсөттү:

- билим берүүчүлүк (Бишкек жана Ош шаарлары);
- куруучулук (Чүй, Ош облустары);
- туристтик (Ысык-Көл облусу);
- нефти- химиялык (Жалал-Абад облусу);
- агрардык өнөр жай (көпчүлүк аймактарда, айрым шаарларды, райондорду кошпогондо);
- мал чарбачылык (Чүй, Нарын облустары);
- транспорттук-коммуникациялык (Нарын, Ош, Ысык-Көл, Чүй облустары, Бишкек ш.);
- медициналык – фармациялык ( Бишкек

ш.)»

Кененирирээк караңыз  
2018 – 2022 -жылдарга Кыргыз  
Республикасынын аймактык саясатынын  
концепциясы  
Окуучуларга төмөнкү суроолорду топтордо  
талкуулоо сунушталат:

1. Биздин райондо/ облуста кандай  
өндүрүштөр өнүгүүдө?
2. Аймактарда өндүрүштү өнүктүрүү  
үчүн ИТ-технологияларын кантип  
колдонууга болот?
3. Кандай кесипке ээ болгум келет (ал  
менин аймагымдын өнүгүүсү менен  
байланышта болобу)?

Класс топторго бөлтүнөт 2-3 мүнөт

Топтордо иштөө

5-7 мүнөт

Топтук иштерди  
презентациялоо

Ар бир топ –  
2-3 мүнөттөи

Сабакты  
жыйынтыктоо

5-6 – класстарда мугалим окуучулардын  
көңүлүн Интернетте иштөө эрежелеринин  
тизмесине бурат.  
7-8 – класстарда сабак аймактарды  
өнүктүрүүнүн негизги бағыттарына жана  
алардын келечектеги өнүгүүсүнө  
окуучулардын кошо турган салымы менен  
жыйынтыкталат.

2 мүнөт